

КЫРГЫЗ ТИЛИ

9-КЛАСС

ВАРИАНТ № 5

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: _____

2020

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 30

1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 28

Бул бөлүм 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмалардан турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.

№ 1. Эки тыбышты билдирген тамгаларды белгилеңиз.

- а) а, т, п, ш б) ь, ь, й, н в) оо, уу, ээ г) я, ю, к, ж

№ 2. «Китептердин» - деген сөздө канча тыбыш бар?

- а) 10 б) 11 в) 12 г) 9

№ 3. Жалаң жумшак үнсүздөр катышкан сөздү белгилеңиз.

- а) бала б) Азамат в) дарак г) кесип

№ 4. Чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздү белгилеңиз.

- а) чанадан б) жолоочу в) Анатайдын г) түн киргенде

№ 5. Толугураак, тереңирээк. Сын атоочтордун даражасын белгилеңиз.

- а) салыштырма б) күчөтмө
в) жөнөкөй, жай г) сапаттык

№ 6. Берилген сөздөрдүн сөз түркүмүн белгилеңиз: *кимдир бирөө, бир нерсе, бирдеме, кимдир, кандайдыр, кээ бир, кайсы бир, кай бир, алда кандай, алда ким.*

- а) белгисиз ат атооч б) сын атооч в) тууранды сөз г) тактооч

№ 7. Берилген сөздөргө туура келген тамгаларды белгиле: **сө...үз, кеч ...**

- а) зс, ээ б) ш, ээ в) сз, аа г) сс, оо

№ 8. Татаал сөздөрдү белгилеңиз.

- а) кылмышкер, укук, мыйзам б) алп кара куш, кара куурай
в) курсант, взвод, Академия г) нөөмөт, кезмет, курс

№ 9. Этиштен жасалган зат атооч:

- а) балапан б) оймо в) аштык г) ага-ини

№ 10. Фразеологизмди белгилеңиз.

- а) беш көкүл б) беш колундай билүү
в) кыргыз тили г) куурдак кууруу

№ 11. Иш кагаздарынын түрүн белгилеңиз: *мүнөздөмө, ишеним кат.*

- а) расмий
б) расмий эмес

№ 12. Илимий стилге мисал сүйлөмдү белгилеңиз.

- а) Айгүл кыргыз тили окуу китебин колуна алды.
б) Бектур Илимдер академиясында иштейт.
в) Сиздер Бишкектен угуп жатасыздар.
г) Ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт.

№ 13. Тыбыш менен тамганын саны дал келбеген сөздү белгилеңиз.

- а) жый б) сыя в) майрам г) дайра

№ 14. Этиштик синонимдерди белгилеңиз.

- а) ажарлуу – чырайлуу б) сүйүү – ашык болуу
в) ушу – ушул г) карышкыр – бөрү

№ 15. Жаксыз сүйлөмдү белгиңиз.

- а) Ысык-Көлгө суктанып жүрүшпөйбү?
в) Мага кыйын болду.
б) Кайда болсо бир өлүм.
г) Алардын айтканы келди.

№ 16. Берилген байламтанын түрүн белгиңиз: *же болбосо*

- а) бириктирүүчү б) ажыраткыч в) шарттуу г) божомолдогуч

№ 17. Морфологиялык талдоо жүргүзүлгөн сүйлөмдү белгиңиз.

- а) сабак – са-бак
б) сабак – 1.окуу жайларда окутулуучу предметтердин жалпы аталышы; 2.билим; 3.өсүмдүктүн бөлүгү
в) сабак – зат атооч, жалпы ат, жекелик санда, атооч жөндөмөдө, жөнөкөй зат атооч
г) сабак – 5 тамга, 5 тыбыш

№ 18. Асты сызылган тактоочтун түрүн белгиңиз. *Төмөндөн беш-алты адамдын карааны көрүндү.*

- а) сан-өлчөм б) сын-сыпат в) орун г) мезгил

№ 19. Сүйлөмдөгү татаал сын атоочту белгиле: *Президент өтө маанилүү документке тез кол койду.*

- а) өтө маанилүү б) президент өтө в) тез кол койду г) документке кол

№ 20. Жалаң энчилүү аттарды белгиңиз.

- а) Бишкек, студент, жол б) С.Чокморов, журнал, кино
в) И.Арабаев, Жусуп Баласагын, Барпы г) мектеп, класс, окуучу

№ 21. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карата түрүн белгиле:

Өмүр – гүл, сүйүү – гүлдөн чыккан бал_

- а) суроолуу б) илептүү в) буйрук г) жай

№ 22. Кемтик сүйлөмдү белгиңиз.

- а) – Каныбек бүгүн эмне кылып жатат?
б) – Билбейм.
в) Цирктен күлкүлүү оюндарды көрүүгө болот.
г) Жашыл оңот, жаш чоңоёт.

№ 23. Тыныш белгилери туура коюлган сүйлөмдү белгиңиз.

- а) Оо кокуй, ой, десе баятан бери айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.
б) Оо, кокуй, ой десе, баятан бери айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.
в) Оо кокуй ой, десе баятан бери айтпайсызбы ал менин досум эмеспи.
г) Оо, кокуй ой десе, баятан бери айтпайсызбы, ал менин досум эмеспи.

№ 24. Эркин сөз айкашын белгиңиз.

- а) оозу менен орок оргон б) ташы өйдө кулоо
в) көп кабаттуу үй г) жакшы-жаман

№ 25. Белгиленген сөздүн аткарган милдетин белгиңиз. *Мугалим – мөмөлүү дарак.*

- а) ээ б) зат атооч в) толуктооч г) баяндооч

№ 26. «м» тыбышына туура жүргүзүлгөн фонетикалык талдоону белгиңиз.

- а) м – тишчил, капталчыл, жумшак, орточул үнсүз
б) м – каткалаң, жарылма, түгөйлүү үнсүз
в) м – жумшак, дирилдеме, жылчыкчыл үнсүз
г) м – жумшак, кош эринчил, мурунчул үнсүз

№ 27. Өтмө маанидеги сөз катышкан сүйлөмдү белгиңиз.

- а) Жыпар гүл өстүрүүгө кызыгат.
б) Жеткен түлкүсүң ээ, Асан?
в) Бак-дарактар айлананы кооздоп, көрк берип турат.
г) Адам эмгекте билинет.

№ 28. Схемага туура келген сүйлөмдү белгиңиз. _____ _____ =

- а) Отуз өлчөп, бир кес.
б) Ал сырдуу, жагымдуу карады.
в) Күчкө салбай, акыл менен иште.
г) Адептүү киши – азаптан алыс.

2-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны – 2

Бул бөлүм дал келүүлөрдү белгилей турган тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир элементке оң жактагы элементтердин ичинен дал келгенин табыңыз (б.а. дал келген эки элементти туташтырыңыз). Бир тамганын тушуна бир эле сан жазылат.

2.1. Берилген сөз айкашынын байланышуу жолдорун оң жактагы мисалдары менен дал келтириңиз.

Сөй айкашыны байланышуу жолдору	Мисалдар
--	-----------------

А	ээрчишүү байланышы	1	бака жалбырак
Б	ыкташуу байланышы	2	алар кеңешти
В	таандык байланышы	3	абасынын каалоосу боюнча
Г	башкаруу байланышы	4	муңканып туталанат
		5	эмгегинен бааланды

Жообу:

А	
Б	
В	
Г	

2.2. Сол жактагы бир өңчөй мүчөнүн түрлөрүн оң жактагы мисалдар менен дал келтириңиз.

Бир өңчөй мүчөнүн түрлөрү	Мисалдар
--------------------------------------	-----------------

А	бир өңчөй ээ	1	Тунжураган, кебелбеген, кыялданган Арсен эсине келе түштү.
Б	бир өңчөй аныктооч	2	Бул сунушту Улукбек чоң ынтызарлык менен, көңүл коюу менен кабыл алды.
В	бир өңчөй толуктооч	3	Адамдарга гана берилүүчү керемет умтулуу, эңсөө алга жетелеген күч эле.
Г	бир өңчөй бышыктооч	4	Космостук зуулдаган үндөрдөн башы ооруп чыкканда кетип калды
		5	Жогорку жалама зоодо, өйдөдө, ылдыйда туристтер жүрүшөт

Жообу:

А	
Б	
В	
Г	

Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- 1-бөлүмдөгү №1-№28 чейинки ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
- 2-бөлүмдө берилген 2.1 жана 2.2. – тапшырмаларды баалоо:
 - төрт туура дал келген жообуна 3 балл;
 - үч туура дал келген жообуна 2 балл;
 - эки туура дал келген жообуна 1 балл;
 - башка жоопторго 0 балл берилет.
- Тестке жалпы максималдуу 34 балл берилет.

Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-14	"2"
15-19	"3"
20-25	"4"
26-34	"5"